



Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

**2013-ЖЫЛДАГЫ
ПИЛОТТУК (СЫНАМЫК) АЙЫЛ ЧАРБА
КАТТООСУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ**

**ИТОГИ ПИЛОТНОЙ (ПРОБНОЙ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 2013 ГОДА**



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК
СТАТИСТИКА КОМИТЕТИ

**2013-жылдагы пилоттук (сынамык)
айыл чарба каттоосунун жыйынтыгы**

Бишкек – 2014

2013 жылдын пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыктары

Редакцилык-басмалык Кеңеш:

Төрагасы: - А. Османалиев

Мүчөлөрү: - Д. Байжуманов

- Б. Касымбеков

- Л. Текеева

- Т. Токтобеков

- К. Койчуманова

- А. Оросбаев

- Ч. Турдубаева

Ушул басылмага байланыштуу суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылыңыздар:

Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 374,
телефон: 996(312) 66-42-11, 32-47-13, 62-56-57
факс: 996 (312) 66-01-38;
e-mail: nsc_mail@stat.kg
интернет: www.stat.kg

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
Статистикалык каттоолор бөлүмү.

Ушул басылмада Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ачакайынды айылдык аймагында 2013-жылдын 15-октябринан 15-ноябринча чейин, аны менен биргэ Чүй облусунун Соокулук районунун Соокулук жана Гавриловка айылдык аймактарында 2013-жылдын 15-ноябринан 15-декабрина чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан өткөрүлгөн пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыктары берилген.

Басылма мамлекеттик статистика органдарынын кызматкерлери, башка кызыккан пайдалануучулар үчүн.

Басылма магниттик алып жүрүүчүлөрдө да бар.

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарында, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамынын 17-беренеси).

Шарттуу белгилер:

- кубулуш болгон эмес

Жыйынтыктын кошулган суммалардан бир азыраак айырмасы, алардын тегеректелиши менен түшүндүрүлөт.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ

2012-жылдын 25-декабры № 854

Кыргыз Республикасында 2016-жылдагы айыл чарба каттоосун даярдоо жана откөрүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябриндеги № 489, 2014-жылдын
16-июлундагы № 394 токтомдорунун редакциясына ылайык)

"Айыл чарба каттоосу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын аймагында кезектеги айыл чарба каттоосун 2016-жылдын 1-ноябрьдан 30-ноябрьна чейин откөрүлсүн, мында бир мезгилде мал жана үй канаттуулары эсепке алынсын, ошондой эле тегиз камтуу менен осүмдүк естүрүү тармагы эсепке алынсын.

Ушул токтомдун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн республиканын алыссы зоналарында айыл чарба каттоосун откөрүү 2016-жылдын 1-октябрьдан 30-октябрьна чейин белгиленсин.

2013-жылды төмөнкү аймактарда пилоттук (сынамык) каттоосу откөрүлсүн:

- Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ача-Кайыңды айылдык аймагында 2013-жылдын 15-октябринан 15-ноябрьна чейин;

- Чүй облусунун Сокулук районунун Сокулук жана Гавриловка айылдык аймактарында 2013-жылдын 15-ноябринан 15-декабрьна чейин.

(*KР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябриндагы № 489, 2014-жылдын 16-июлундагы № 394 токтомдорунун редакциясына ылайык*)

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине төмөнкүлөр сунуш кылышын:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги менен бирдикте 2016-жылы боло турган айыл чарба каттоосунун эсепке алуу формуллярдын иштеп чыгуу жана бекитүү максатында улуттук муктаждыктарды эске алуу менен көрсөткүчтөрдүн тизмесин аныктоо;

- айыл чарба каттоосун даярдоо жана өткөрүү, анын натыйжаларын иштеп чыгуу жана таркатуу менен байланышкан чыгымдарды жабуу максатында тышкы жана ички финансы каражаттарын тартуу боюнча ишти кызықдар министрликтердин, ведомстволордун жана эл аралык донорлордун көмөгү менен жүргүзүү;

- айыл чарба каттоосун даярдоону, өткөрүүнү, методологиялык камсыз кылууну, натыйжаларын иштеп чыгууну, аналитикалык жалпылоону жана жарыялоону жүргүзүү.

(*KР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 16-июлундагы № 394 токтомуна ылайык*)

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2015-жылга республикалык бюджетти кайра караганда жана 2016-2017-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорун түзгөндө айыл чарба каттоосун даярдоо жана өткөрүү, натыйжаларын иштеп чыгуу, жалпылоо жана жарыялоо үчүн финансы каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети берген финанссылык эсептөөлөргө ылайык, тартылган донорудук каражаттарды эске алуу менен бөлүп берүүнү карасын.

3-1. 2013-жылы Кыргыз Республикасында пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосун өткөрүү боюнча персоналдардын иштөө узактыгы жана эмгек акысынын өлчөмдөрү ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык белгиленсин.

3². Кыргыз Республикасында 2016-жылдагы айыл чарба каттоосунун персоналынын ишинин узактыгы жана берилүүчү төлөмдөрдүн өлчөмү ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык белгиленсин.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрьндагы № 489, 2014-жылдын 16-июлундагы № 394 токтомдорунун редакциясына ылайык)

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусунда:

- айыл чарба каттоосуна өз убагында даярдануучу жана өткөрүүнү, квалификациялуу кадрларды тандоону, калк ичинде каттоонун максаттары жана милдеттери жөнүндө массалык түшүндүрүү иштерин уюштурууну камсыздашсын;

- мамлекеттик статистиканын аймактык органдары менен макулдашып, айыл чарба коттосун даярдоого жана өткөрүүгө тартылган каттоо персоналынын курамын бекитишsin;

- 2015-жылдын 31-декабрына чейин калктуу конуштардын 1:5000 масштабындагы такталган схемалык пландарын жана райондордун карталарын жергиликтүү бюджеттердин каражжаттарынын эсебинен түзүшсүн жана мамлекеттик статистика органдарын алар менен 3 нускада камсыздашсын;

- айыл чарба каттоосун даярдоо, өткөрүү жана каттоонун материалдарын тапшыруу мезгилинде каттоо бөлүмдөрүнө жана нускоочулук участокторго мамлекеттик статистиканын аймактык органдары менен макулдашып, эмерек, шаймандар жана телефондук байланыш менен жабдылган кайтарылуучу жайларды жана автотранспорт бөлүп беришsin.

4¹. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик жергиликтүү

мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына калктуу конуштардын 1:5000 масштабдагы такталган схемалык пландарын жана райондордун карталарын даярдоо жана нускалоо учун келишим түзүүдө жардам көрсөтсүн.

4². Кыргыз Республикасынын ички иштер министрилиги:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айыл чарба коттоосун уюшкандастыкта өткөрүүгө жардам көрсөтүүнү камсыздашсын;
- айыл чарба каттоосун өткөрүүгө тартылган адамдардын коопсуздугун жана каттоо материалдарынын сакталышын камсыздашсын;
- айыл чарба каттоосунун материалдарын ташуу учурунда автотранспортту коштоого жардамдашсын;

4³. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик статистиканын аймактык органдары берген сарптоо сметаларына жана эсептөөлөргө ылайык 2015-2017-жылдарга карата жергиликтүү бюджетке айыл чарбалык каттоого көрүлүүчү даярдыкты жана аны өткөрүүнү камсыздоочу иш-чараларды каржылоого максаттуу каражат бөлүүнү караштыруу сунушталсын.

4⁴. Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү корпорациясы, Кыргыз Республикасынын «Коомдук телекөрсөтүү – ЭЛТР» телерадиокомпаниясы, «Эркин – Тoo» гезитинин редакциясы жана «Слово Кыргызстана», «Кыргыз – Туусу» басма үйлөрү айыл чарба каттоосуна болгон даярдыктын жана аны өткөрүнүн жүрүшүн кеңири чагылдырышсын, атайын рубрикаларды чыгарышсын жана республиканын статистика органдарынын кызматкерлеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкулдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкулдөрү катышкан берүүлөрдү түрүктүү негизде даярдоону камсыздашсын.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 16-июнундагы № 394 токтомуна ылайык)

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев

**2016-жылдын 1-октябрьинан 30-октябрьна чейин айыл чарба
каттоосу өткөрүлө турган алысзы зоналардын
ТИЗМЕСИ**

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 16-июлундагы № 394 токтомуна
ылайык)

Облустар, райондор	Айылдык аймактар	Калктуу конуштар
Баткен облусу		
Кадамжай	Майдан Көтөрмө	Кароол Кара-Шоро
Жалал-Абад облусу		
Ала-Бука	Көк-Серек	Бирлешкен, Сары-Кол, Төлөкө
Аксы	Көк-Таш	Көк-Таш, Чон-Сай
Сузак	Ак-Жол	Кызыл-Бейит
Тогуз-Торо	Кызыл-Туу	Кара-Көл
Токтогул	Бардык айылдык аймактар	Бардык калктуу конуштар
Чаткал	Сары-Камыш Аралбаев	Бардык калктуу конуштар Бардык калктуу конуштар
Ысык-Көл облусу		
Ак-Суу	Эңилчек	Бардык калктуу конуштар
Жети-Өгүз	Жыргалан Ак-Шыйрак	Бардык калктуу конуштар
Тон	Барскоон Күн-Чыгыш	Бардык калктуу конуштар
Түп	Улакол Сан-Таш Карасаев	Каракол Арчаны Туура-Суу Бардык калктуу конуштар Бардык калктуу конуштар
Нарын облусу		
Ат-Башы	Бардык айылдык аймактар	Бардык калктуу конуштар
Жумгал	Мин-Күш	Мин-Күш, Кызыл-Сөөк
	Кабак	Кен-Суу, Котур-Суу, Табылгы
Нарын	Орток	Өрүк-Там, Эки-Нарын
Ош облусу		
Алай	Сары-Таш Талды-Суу	Бардык калктуу конуштар
Араван	Алля Анаров	Бардык калктуу конуштар
	Керме-Тоо	Кара-Булаак Кичик-Алай, Күндөлүк, Майдан-Тал, Мин-Теке, Сары-Булаак, Чөгөм
Кара-Кулжа	Алайкуу Кызыл-Жар	Бардык калктуу конуштар
	Ой-Тал Чалма	Бардык калктуу конуштар
Ноокат Чон-Алай	Исанов	Бардык калктуу конуштар
	Бардык айылдык аймактар	Кичи-Алай Бардык калктуу конуштар
Чуй облусу		
Жайыл	Суусамыр	Бардык калктуу конуштар

**2013-жылы Кыргыз Республикасында пилоттук (сынамык) айыл
чарба каттоосун өткөрүү боюнча персоналдардын
иштөө мөөнөтү жана эмгек ақыларынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ**

№	Каттоо персоналдарынын атальшы	1 (бир) адистин иштөө мөөнөтү, (күндер)	Киреше салыгы жана Соцфондго чегерүүнүү кошкондо күнүмдүк эмгек ақысынын өлчөмү, (сом)
1	Каттоого алуучу	39	250
2	Нускоочу-контролер	53	250
3	Каттоочу	22	250
4	Каттоо бөлүмүнүн координатору	86	300
5	Каттоо документтерин кабыл алуу боюнча адис	3	250
6	Каттоо маалыматтарын иштеп чыгуучу адис	7	250

Эскертуү:

Төлөмдөрдүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон алыссы чөлкөмдөрүндө жашаган жана иштеген адамдардын эмгек ақыларына кошумча ақылардын жана үстөктөрдүн райондук коэффициенттери эсепке алынбастан белгилендиди.

**Кыргыз Республикасында 2016-жылдагы айыл чарба каттосунун
персоналалынын ишинин узактыгы жана берүлүүчү төлөмдөрдүн
өлчөмү**

*(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 16-июлундагы № 394 токтомуна
ылайык)*

№ п/п	Персоналдын аталышы	1 (бир) кызматкердин ишинин узактыгы (күндөр)	Бир күндүк акысынын өлчөмү, киреше салыгы жана Соцфондго чегерүүсү менен кошо (сом)
1	Каттоочу	39	250
2	Нускоочу-текшерүүчү	53	250
3	Каттоо бөлүмүнүн координатору	86	300
4	Каттоочу	22	250
5	Каттоо документтерин кабыл алуучу адис	60	250
6	Каттоо маалыматтарын иштеп чыгуучу адис	110	250

Эскертуү:

Төлөмдөрдүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон алыссы чөлкөмдөрүндө жашаган жана иштеген адамдардын эмгек ақыларына кошумча ақылардын жана үстөктөрдүн райондук коэффициенттери эсепке алынбастан белгилендиди.

Мазмууну

	Бет.
Кыргыз Республикасынын 2013 - жылдагы пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун кыскача жыйынтыктары	12
1.таблицасы. Айыл чарба өндүрүшү менен алектенген чарбалардын саны, уюштуруу-укуктук жана менчик формасы боюнча	18
График 1. Дыйкан (фермер) чарбаларынын башчыларынын жана жеке ишкерлердин жынысы жана курагы боюнча болунуш	19
2 таблицасы. 2013- жылдын 15-нобрине жер аянынын абалы жана пайдаланылыши.....	20
3 таблицасы. Айдоо аянынын пайдаланылыши	21
График 2. Айдоо аянынын пайдаланылышин түзүмү	22
График 3. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн негизги түрлөрү боюнча себилген аянттар	23
График 4. Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү боюнча	24
График 5. Айыл чарба техникаларынын, машиналарынын жана жабдууларынын саны	25
4 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата айыл чарба малдары жана канаттуулары кармалган жайлардын сыйымдуулугу	26
5 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүүчү чакан цехтердин саны	28
6 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата жарандардын жеке көмөкчү чарбаларынын өндүрүштүк же жасалма кампалары	29
7 таблицасы. Айылдын инфраструктурасы	30
8 таблицасы. Насыя алган жеке көмөкчү чарбалардын саны	31
9 таблицасы. 2012-жылдын ноябрьнан 2013-жылдын ноябрьна чейинки мезгилде жарандардын жынысы жана жумуштуулук абалы боюнча жеке көмөкчү чарбалардын мүчөлөрүнүн саны	32
10 таблицасы. 2012-жылдын ноябрьнан 2013-жылдын ноябрьна чейинки мезгилде айыл чарбада иштеген, ЖКЧ мүчөлөрүнүн саны	33

Кыргыз Республикасынын 2013 - жылдагы пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун кыскача жыйынтыктары

Айыл чарба каттоосу айыл чарбасынын структурасы жөнүндөгү сандык маалыматтарды чогултуу боюнча көлөмдүү, мезгилдүү статистикалык операциясы жана азық-түлүк жагындагы жана экономиканын айыл чарба секторунун өнүгүүсү жөнүндөгү маалыматтарды алуунун бирден бир негизги булагы болуп эсептелет.

Айыл чарба каттоосунун бирден бир өзгөчөлүктөрү - айыл чарба ишканалары, же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары берген отчеттордун негизинде жүргүзүлгөн күндөлүк статистикадагыдай эмес, ар бир чарбанын деңгээлинде маалымат чогултуу болуп эсептелет. Отчеттордун негизинде альынп жалпыланган статистикалык маалыматтар жакшы сапаттары менен айырмаланбайт. Мындай маалыматтар толук чогултуучулук, репрезентативдүүлүк, актуалдык жана макулдашуучулук (маалымат чогултуу, маалыматтарды иштеп чыгуу ыкмаларынын бат баттан алмашуусу) талаптарына жооп бербейт. Ушуга байланыштуу, айыл чарбасынын абалы жана өнүгүүсү жөнүндөгү маалыматтардын негиздүү сттистикалык булагы катары айыл чарба каттоосунун ролу баалангыс.

Каттоонун максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- айыл чарба тармактарынын түзүмү жөнүндөгү маалыматтарды тактоо;
- каттоо аралыгындагы айыл чарба статистикасынын көрсөткүчтөрүн толуктап эсептөөдө базистик пропорция катары колдонуу үчүн маалыматтарды алуу;
- айыл чарбасында тандалма изилдөөлөрдү өткөрүү үчүн тандоонун негизин түзүү;
- региондордун, райондордун, ошондой эле айылдык аймактардын деңгээлинде саясатты иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү терриориялык бирдиктердин жана чарбалардын түзүмдүк белгилери боюнча толук комбинациялык группировкалар жөнүндөгү бири бирине каршы келбеген маалыматтарды алуу;
- айыл чарба секторунун өнүгүүсүнүн тенденциясын изилдөө үчүн айыл чарбасындагы түзүмдүк жана социалдык өзгөрүүлөрдү аныктоо.

Айыл чарба каттоосунун негизги миддеттери:

- эл аралык салыштыруучулукту жана классификациялоону камсыз кылуу;

- колдо болгон статистикалык ресурстарды колдонуунуну оптимизациялоо;
- маалыматтарды айыл чарба каттоосунун чегинде чогултуу үчүн тийиштүү белгилерди аныктоо.

Кыргыз Республикасында биринчи айыл чарба каттоосу (2002, 2003-жылдары) эки этап менен өткөн. Биринчи этап 2002-жылы өтүп, анда бардык мамлекеттик, коллективдик жана дыйкан (фермер) чарбалары, ошондой эле жеке ишкерлердин чарбалары айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү аянттарын өлчөө жолу менен, жарандардын жеке көмөкчү чарбалары жана коллективдик бактар (дачалар) - 35 пайыз менен камтылган тандалма изилдөө усулу менен өткөрүлгөн. Каттоонун экинчи этабы 2003-жылдын ноябрь айында мал жана үй канаттууларынын, айыл чарба техникаларынын, сактоочу жайлардын, кичи цехтердин, ж.б. саны толук эсепке алуу усулу менен алынган.

Алдыдагы айыл чарба каттоосу бир этап менен, баардык категориядагы чарбаларды толук камтуу усулун колдонуу менен өткөрүлөт.

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-декабрындагы №854 «Кыргыз Республикасында 2014-жылдагы айыл чарба каттоосун даярдоо жана өткөрүү жөнүндө» токтомуна толуктооорду киргизүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасыны Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябриндагы №489 токтомун аткаруу боюнча жана өткөрүлүүчү айыл чарба каттоосунун уюштуруу жана методологиялык жоболорун сынактан өткөрүү жана өркүндөтүү үчүн республиканын үч айылдык аймагында пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосу эки мөөнөт менен өткөрүлдү:

- алысъы зона каторы - Нарын облусунун Ат-Башы районунун Ача-Кайыңды айылдык аймагында - 2013-жылдын 15-октябринан 15-ноябрьина чейин;
- Чүй облусунун Сокулук, Гавриловка айылдык аймактарында - 2013-жылдын 15-ноябрьинан 15-декабрына чейин.

Айыл чарба каттоосун методологиялык инструментарийи (эсептөө формуларлары жана аларды толтуруу нускамалары, көрсөтмөлөр жана жоболор) Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министирлигинин катышуусунда иштелип чыкты.

Пилоттук каттоонун формулярлырындагы көрсөткүчтөрдүн тутуму Кыргыз Республикасынын Улуттараткомдун коллегиясынын 2012-жылдын 26-декабрындагы №32 токтому менен бекитилген Каттоо программасына жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министирилги менен макулдашылган көрсөткүчтөрдүн тизмегине толугу менен ылайык келтирилген, бул айыл чарбадагы чарбачылык кылган субъекттеринин баардык түрлөрүнүн ишмердигин чагылдырган, бир жолку көрүнүшүн алганга мүмкүндүк берди. Ошондой эле, ФАО ООНдун экспергтеринин сунушуна ылайык, формулярларды иштеп чыгууда айылдын инфратүзүмүн мүнөздөгөн жана гендердик көрсөткүчтөрү буюнча бөлүнгөн айыл чарбада алектенгендердин саны жөнүндөгү жаңы көрсөткүчтөр киргизилген.

Биринчи жолу пилоттук айыл чарба каттоосунда заманбап технологиялардын жана каражаттардын жардамы менен каттоонун маалыматтарын чогултуу усулу апрбацияланган. Барууга кыйын болгон аймактарда каттоону апрбациялоо учун маалыматтарды чогултуу USB-модемдери бар нетбуктарды, ал эми калган чөлкөмдөрдө планшеттерди колдонуу менен уюштурулган. Маалыматтарды чогултууда 3-G форматындагы интернет колдонулган.

Пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун объектилиери болуп айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр болуп эсептелди. Бул категорияяга жер участокторунун менчик ээлери, пайдалануучулары же ижарапчылары болуп эсептелген юридикалык жана жеке жактары киришти.

Айыл чарба каттоосунун **статистикалык бирдиги** болуп чарбалардын баардык категориялары эсептелет.

Пилоттук айыл чарба каттоосу айыл аймактарында жайгашкан каттоонун баардык статистикалык бирдиктерин камтыды, алардын ичинде:

- 3 мамлекеттик чарбалар, айыл өкмөттөрүн кошуу менен;
- 9 колективдик, үрөн жана асыл тукум чарбалары;
- 2 айыл чарба кооперативдери;
- бир айыл чарба эмес уюмдардын көмөкчү чарбасы;
- 1326 дыйкан (фермер) чарбалары;
- 131 айыл чарба иши менен алектенген жеке ишкерлер;
- 5761 жарандардын жеке көмөкчү чарбалары;
- 4 колективдик бактар (дача участоктору).

Баардыгы 7237 баардык категориядагы чарбалар.

Ушул басылмада пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыктары чарба категориялары жана пилоттук айыл аймактары боюнча жыйынтыкталган таблица түрүндө берилди.

Пилоттук айыл чарба каттоосунун жыйынтыктары боюнча аймактарда (чарба ээлеринин документтери боюнча) жалпы айдоо аянт:

- Ача-Кайындыда - 2430,4 га, анын ичинен сугаты - 2363,9 га (97,3 пайыз);

- Гавриловкада - 4166,4 га, анын ичинен сугаты - 3702,6 га (88,9 пайыз);

- Сокулукта - 2898,1 га, анын ичинен сугаты - 2212,8 га (76,4 пайыз) түздү;

Пилоттук аймактардагы 7237 чарбалардын ичинен - 5914 чарба, же чарбалардын жалпы санынан 81,7 пайызы 0 дөн 1 га чейин, 916 чарба (12,7 пайыз) - 1 ден 5 га чейин, 394 чарба (5,4 пайыз), - 5 тен 50 га чейин, 13 чарба (0,2 пайыз) - 50 дөн 1000 га чейинки өлчөмүндөгү жер участокторуна ээлик кылат.

2013-жылы чарбалардын пайдаланган айдоо аянты Ача-Кайынды айыл аймагында - 2404,3 га, Гавриловкада - 4329,9 га жана Сокулукта - 2940,8 га түздү. Айдоонун олуттуу бөлүгү дыйкан (фермер) чарбаларына жана жеке ишкерлердин чарбаларына туура келет. Ошентип, Ача-Кайынды айыл аймагында - 93 пайызды (2236,0 га), Гавриловка айыл аймагында - 76 пайызды (3737,5 га) жана Сокулук айыл аймагында - 86 пайызды (2231,8 га) түздү. Ал эми мамлекеттик жана коллективдик чарбалардын үлүшүнө бирден 19 пайызга чейин, жарандардын жеке көмөкчү чарбаларына - 4төн 6 пайызга чейин туура келет.

Пайдаланылбаган айдоонун көбүрөөк үлүшү Гавриловка айыл аймагында белгиленген же 12,4 пайызды, ошол эле учурда Сокулук менен Ача-Кайынды айыл аймактарында 6,5 жана 5,3 пайызды түзгөн. Пайдаланылбаган айдоонун негизги үлүшү дыйкан (фермер) чарбаларына жана жеке ишкерлердин чарбаларына туура келди (91,4 пайыз).

Талдоо көрсөткөндөй, Гавриловка менен Сокулук айыл аймактарында себилген аянттардын эң чоң бөлүгү дан жана данбуурчак өсүмдүктөрүнө (81,8 жана 80,2 пайыз), ошол учурда Ача-Кайынды айыл аймагында - тоот өсүмдүктөрүнө (81,6 пайыз) туура келди.

Үч пилоттук айыл аймактардын ичинен мөмө-жемиши өсүмдүктөрүн жана жузумзарларды өстүрүү менен, негизинен Гавриловка жана Сокулук айыл аймактарынын чарбалары алектенет

(турушуна жараша 26,5 га жана 23,9 га), ошол учурда Ача-Кайыңды аймагында мындай отургузуулар бир га төгерегиндеги гана орунду ээлэйт. Алардын түзүмүндө данектүү дарактар басымдуулук кылып, Гавриловка айыл аймагында 60,8 пайызды жана Сокулук айыл аймагында 44,3 пайызды түздү.

Пилоттук аймактардагы каттоонун жыйынтыгы боюнча, чарбалардын баардык категорияларындағы, менчик короодогу жана короодон тышкary жердеги, малдарды жана үй канаттууларын кармоочу өндүрүштүк жайлар эсепке алынган. Ири мүйүздүү малды кармоочу жайлардын жалпы сыйымдуулугу 22,2 мин мал ордун түздү, алардын ичинен 90,0 пайызы менчик короодо жайгашкан, кой-эчкilerди - салыштырмалуу 87,1 мин жана 78,4 пайыз, жылкылар - 3,0 мин жана 88,4 пайыз, үй-канаттуулар - 86,0 мин жана 98,4 пайызды түздү.

Малдын көпчүлүгү жарандардын жеке көмөкчү чарбаларында багылат. Эгерде айыл аймактары боюнча карасак, Ача-Кайыңды айыл аймагында бир жеке көмөкчү чарбасына 4 ири мүйүздүү малдын башы туура келет (Гавриловка айыл аймагында - 1,1 баш, Сокулук айыл аймагында - 0,8 баш), кой-эчкiler - 26,6 баш (турушуна жараша, 3,9 баш жана 2,2 баш). Андан тышкary, жылкылардын дээрлик баардыгы Ача-Кайыңды айыл аймагына туура келет (бир жеке көмөкчү чарбасына 2,8 баш). Ушуну менен катар, бир жеке көмөкчү чарбасына тооктор менен короздордун башы Гавриловка айыл аймагында (6,4 баш) жана Сокулук айыл аймагында (8,3 баш), Ача-Кайыңды айыл аймагына (3,0 баш) караганда жогору.

Каттоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, малдарды жана үй канаттууларын кармоочу жайларда, иш жүзүндө 36 пайыз ири мүйүздүү малдын башы, 40 пайыздын төгерегинде кой-эчкiler, 90 пайыз жылкылар жана жарымынан көбүрөөк - үй канаттуулары кармалат.

Катталган чарбаларда 41 дөңгөлөктуү тракторлор, 8 каз тамандуу тракторлор, бир дан жыйноочу комбайн, 3 тоот жыйноочу комбайндар жана 48 жүк ташуучу автомобилдер бар. Болгон техникалардын жалпы санынан, чыгарылган мөөнөтү 2001-жылга чейинки дөңгөлөктуү тракторлордун үлүшүнө 85 пайыз, каз тамандуу тракторлорго - 63 пайыз, дан жыйноочу менен тоот жыйноочу комбайндарына - 100 пайыз жана жүк ташуучу автомобилдерине - 90 пайыздын төгерегинде туура келет.

Катталган айыл аймактардын колективдик чарбалары уч тегирмендерине, бир сүттү кайра иштетүүчү чакан цехине жана эки тоот цехтерине ээ. Андан тышкary, бул чарбалардын үлүшүнө

кубаттуулугу 90 пайыздан артыгыраак уруктук жана жемчөп данын сактоочу кампалар жана курулмалар туура келет.

Дыйкан (фермер) чарбаларынын башчыларынын жана жеке ишкерлердин жалпы санынан 24 пайызынан артыгыраагы аялдар. Ача-Кайынды айыл аймагында дыйкан (фермер) чарбаларынын башчыларынын жана жеке ишкерлердин басымдуу бөлүгүн 65 жаш жана андан улуу курактагы адамдар түзөт, ал эми Гавриловка менен Сокулук айыл аймактарында алардын курагы 50ден 59 жашка чейин.


Айыл чарба өндүрүшүндө туруктуу иштегендердин саны Ача-Кайынды айыл аймагында 1525 адамды түздү, алардын арасынан 40 пайыздан ашыгыраагы - аялдар, Сокулук айыл аймагында, турушуна жараша, 373 адам, же 51 пайызы жана Гавриловка айыл аймагында - 551 адам, же 37 пайызы аялдар.

**1 таблицасы. Айыл чарба ондурушу менен алектенген чарбалардын саны,
уюштуруу-укуктук жана менчик формасы боюнча
(бүрдик)**


Атальшы	Айыл аймактарынын атальшы		
	Ача-Кайыңды	Сокулук	Гавриловка
A	1	2	3
Чарбалардын жалпы саны	1384	3100	2753
менчик формасы боюнча:			
мамлекеттик	-	1	-
муниципальдык	1	1	1
жеке	1383	3098	2752
уюштуруу-укуктук формасы боюнча:			
Мекемелер	1	1	1
Мамлекеттик чарбалар, комокчү чарбаларды кошкондо	-	1	-
Коллективдик чарбалар, комокчү чарбаларды кошкондо	-	9	-
Айыл-чарба кооперативдери	-	-	2
Дыйкан (фермер) чарбалары	528	267	531
анын ичинде : юридикалык жектар	5	54	19
физикалык жектар	523	213	512
алардан катталбагандары	124	72	413
Жеке ишкерлер	130	1	-
алардын ичинен жалданма эмгекти			
пайдалангандары	20	1	-
жалданма эмгекти пайдаланбагандары	110	-	-
Жарандардын жеке комокчү чарбалары	725	2817	2219
Коллективдүү бактар	-	4	-

График 1. Дыйкан (фермер) чарбаларынын башчыларынын жана жеке ишкерлердин жынысы жана курагы болунушу


Ача-Кайыңды айыл аймагы



Гавриловка айыл аймагы



Сокулук айыл аймагы



2 таблицасы. 2013- жылдын 15-нобрына карата
жер аянынын абалы жана пайдаланылыши
(0,01ге чейинки тақтыкта, гектар менен)

Айыл өкмөтүнүн аталышы A	Эсепке алынган чарбалардын саны, бирдик	Айдоо аянты – баардыгы	анын ичинде	
			3	4
Баардык категориядагы чарбалар	7237	9674,95	8322,83	1352,12
Ача-Кайынды	1384	2404,28	2337,78	66,50
Гавриловка	2753	4329,87	3823,76	506,11
Сокулук	3100	2940,80	2161,29	779,51
Мамлекеттик чарбалар, көмөкчү чарбаларды кошкондо	4	56,00	56,00	-
Ача-Кайынды	1	26,00	26,00	-
Гавриловка	1	10,00	10,00	-
Сокулук	2	20,00	20,00	-
Коллективдик чарбалар, көмөкчү чарбаларды кошкондо	11	980,45	684,94	295,51
Ача-Кайынды	-	-	-	-
Гавриловка	2	434,00	392,00	42,00
Сокулук	9	546,45	292,94	253,51
Дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлердин чарбалары	1457	8205,34	7148,73	932,61
Ача-Кайынды	658	2236,00	2169,50	66,50
Гавриловка	531	3737,53	3273,42	464,11
Сокулук	268	2231,81	1705,81	526,00
Жарандардын жеке комөкчү чарбалары	5765	433,16	433,16	-
Ача-Кайынды	725	142,28	142,28	-
Гавриловка	2219	148,34	148,34	-
Сокулук	2821	142,54	142,54	-

3 таблицасы. Айдоо аятынын пайдаланышы
 (0,01ге чейинки тектүркте, гектар менен)

Айыл оқмотуунун аталышы	Эсепке алынган чарбалардын саны, бирдик	Айдоо аяты - баардыгы	Анын ичинде пайдалануунун түрлөрү бөончча			Пайдаланы лбаган айдоо аяты - баардыгы	
			себилген аяйт	чүмбөттөн олгон кырттын	айдоо жердеги пітомни ктер		
A	1	2	3	4	5	6	
Баардык категориядагы чарбалар		7237	9674,95	8819,50	-	-	855,45
Ача-Кайынды		1384	2404,28	2275,97	-	-	128,31
Гавриловка		2753	4329,87	3793,19	-	-	536,68
Сокулук		3100	2940,80	2750,34	-	-	190,46
Мамлекеттик чарбалар, комокчү чарбаларды кошкондо		4	56,00	20,00	-	-	36,00
Ача-Кайынды		1	26,00	-	-	-	26,00
Гавриловка		1	10,00	-	-	-	10,00
Сокулук		2	20,00	20,00	-	-	-
Коллективдик чарбалар, комокчү чарбаларды кошкондо		11	980,45	980,45	-	-	-
Ача-Кайынды		-	-	-	-	-	-
Гавриловка		2	434,00	434,00	-	-	-
Сокулук		9	546,45	546,45	-	-	-
Дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкөрлердин чарбалары		1457	8205,34	7423,62	-	-	781,72
Ача-Кайынды		658	2236,00	2134,70	-	-	101,30
Гавриловка		531	3737,53	3225,14	-	-	512,39
Сокулук		268	2231,81	2063,78	-	-	168,03
Жарандардын жеке комокчү чарбалары		5765	433,16	395,44	-	-	37,73
Ача-Кайынды		725	142,28	141,27	-	-	1,01
Гавриловка		2219	148,34	134,05	-	-	14,29
Сокулук		2821	142,54	120,11	-	-	22,43

График 2. Айдоо аяңтынын пайдаланылышын түзүмү
(жылынтык пайыз менен)




График 3. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүң иегизги түрлөрү боюнча себилген аяптар
 (0,01ге чейинки тактыкта, гектар менен)






График 4. Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү боюнча саны
 (баш менен)



**График 5. Айыл чарба техникаларынын, машиналарынын жана жабдууларынын саны
(бирдик)**



**4 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата айыл чарба майдары жана канаттуулары
кармалган жайлардын сыйымдуулугу
(майдын орду менен)**

Айыл өкмөтүнүн аталашы	Ири мүйүздүү майдар үчүн			Кой-эчкүлөр үчүн			Жылкылар үчүн		
	менчикалык короодон тышкary жердеги жайлар		чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	менчикалык короодон тышкary жердеги жайлар		чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	менчикалык короодон тышкary жердеги жайлар		
	чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	анын ичинен ижараага берилгенд	чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	анын ичинен ижараага берилгенд	чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	анын ичинен ижараага берилгенд	чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	анын ичинен ижараага берилгенд	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Баардык категориядагы чарбалар	19951	2223	-	68266	18859	-	2668	351	-
Ача-Кайынды	3641	1914	-	21116	18550	-	402	223	-
Гавриловка	7221	69	-	30051	69	-	792	2	-
Сокулук	9089	240	-	17099	240	-	1474	126	-
Коллективтик чарбалар, комекчү									
чарбаларды кошкондо	410	-	-	700	-	-	135	-	-
Ача-Кайынды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гавриловка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сокулук	410	-	-	700	-	-	135	-	-
Жарандардын жеке комекчү									
чарбалары	19541	2223	-	67566	18859	-	2533	351	-
Ача-Кайынды	3641	1914	-	21116	18550	-	402	223	-
Гавриловка	7221	69	-	30051	69	-	792	2	-
Сокулук	8679	240	-	16399	240	-	1339	126	-

4 табличанын уландысы

Айыл өкмөтүнүн атальшы	Чочколор үчүн				Үй канаттуулары үчүн				Башкалар үчүн			
	менчиктеги короодон		тышкary жердеги жайлар		менчиктеги короодон		тышкary жердеги жайлар		менчиктеги короодон		тышкary жердеги жайлар	
	чарбанын менчигин- дегилер, баардыгы	анын ичинен ижарага берилгендер										
A	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Баардык категориядагы чарбалар	4103	46	-	84590	1415	-	975	40	-			
Ача-Кайынды	32	-	-	4691	450	-	30	0	-			
Гавриловка	1132	28	-	28189	845	-	275	20	-			
Сокулук	2939	18	-	51710	120	-	670	20	-			
Коллективдик чарбалар, комекчү												
чарбаларды кошкондо	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ача-Кайынды	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Гавриловка	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Сокулук	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
Жарандардын жеке комекчү												
чарбалары	3953	46	-	84590	1415	-	975	40	-			
Ача-Кайынды	32	-	-	4691	450	-	30	-	-			
Гавриловка	1132	28	-	28189	845	-	275	20	-			
Сокулук	2789	18	-	51710	120	-	670	20	-			

**5 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата айыл чарба азық-тұлұктөрүн
кайра іштетүүчү чакан цехтердин саны
(бирдик)**

Айыл оқмотунун аталышы	Тегірмендер		Сүттү кайра іштетүүчү чакан цехтер		Тоют цехтери	
	баардығы	алардың ичинен иіштеп жатканы	баардығы	алардың ичинен иіштеп жатканы	баардығы	алардың ичинен иіштеп жатканы
A	1	2	3	4	5	6
Баардык категориядагы чарбалар	4	3	1	1	2	2
Ача-Кайынды	1	-	-	-	-	-
Гавриловка	-	-	-	-	-	-
Сокулук	3	3	1	1	2	2
Коллективдик чарбалар, комөкчү чарбаларды кошкондо	3	3	1	1	2	2
Ача-Кайынды	-	-	-	-	-	-
Гавриловка	-	-	-	-	-	-
Сокулук	3	3	1	1	2	2
Жарандардың жеке комөкчү чарбалары	1	-	-	-	-	-
Ача-Кайынды	1	-	-	-	-	-
Гавриловка	-	-	-	-	-	-
Сокулук	-	-	-	-	-	-

**6 таблицасы. 2013-жылдын 15-ноябрьна карата колективдик жана жарандардын жеке комөкчү чарбаларынын
ондуруштүк же жасалма кампалары
(тонна менен)**

Сактоо үчүн кампалар жана курулуштар:

Айыл оқметүнүн аталышы	дан үчүн, уруктук жана башкаларды кошкондо		силос жана сенаж үчүн, метр куб менен		минералдык жер семирткитеңүү үчүн		органикалык жер семирткитеңүү үчүн		мұздатқычтар	
	менчик	ижараға алынган	менчик	ижараға алынган	менчик	ижараға алынган	менчик	ижараға алынган	менчик	ижараға алынган
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Колективдик чарбалар, комөкчү чарбаларды кошкондо	2880	110	1000	-	200	-	200	-	1	-
Ача-Кайынды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гавриловка	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сокулук	880	110	1000	-	200	-	200	-	1	-

Сактоо үчүн кампалар жана курулуштар:

Айыл оқметүнүн аталышы	дан үчүн, уруктук жана башкаларды кошкондо		картошка жана жашылчалар үчүн		момо-жемиштер, жүзүмдер үчүн		
	кородогула р	кородон тышкaryлар	кородогула р	кородон тышкaryлар	кородогула р	кородон тышкaryлар	
	A	1	2	3	4	5	6
Жарандардын жеке комөкчү чарбалары	280,0	12,0	969,1	3,0	2,9	-	
Ача-Кайынды	200,0	12,0	691,0	3,0	-	-	
Гавриловка	75,0	-	246,1	-	2,9	-	
Сокулук	5,0	-	32,0	-	-	-	

7 таблицасы. Айылдын инфраструктурасы
 (пайыз менен)

Жарандардын жеке комокчы чарбаларынын жалты санына (болгон) салыштырма салмак

Аталашы	Ача-Кайынды	Гавриловка	Сокулук
A	1	2	3
Автомоилдик катуу материалдар төшөлгөн жолдор аркылуу райондук борбор менен же магистральдик кабарлашшу жолдору (жалпы колдонуудагы автожолдор, темиржол стансиясы, пристань) аркылуу тармактык байланыш	91,0	93,6	88,2
Кошуулу:			
электр менен жабдуучу тармактарга	90,5	93,7	93,4
ысытуу менен жабдуучу тармактарга суу менен жабдуучу тармактарга кошуулу	9,2 12,7	4,7 36,2	6,9 57,0
газ менен жабдуучу тармактарга	-	4,9	16,8
Автономиялык булактар:			
ысытуу менен жабдуучу (өздүк от казан) сүү менен жаодуучу (өздүк сүү кашаасы, кудук, сүү скважинасы (тешиги))	11,9 0,4	68,2 44,3	44,0 32,7
электр менен жабдуучу	-	1,4	1,4
биоэнергетикалык тургузуулар	-	0,3	0,6
күн батареясы	-	0,3	0,8
Сууну алып кетүү системасы жана ондүрүштүк сүү ағымдарын тазалоо	-	5,7	3,3
Турукташкан телефондук байланыш	0,3	2,4	36,2
Мобилдик тармактык байланыш	83,7	89,8	81,0
Интернет тармагына кошуулуу	0,6	2,7	8,4

8 таблицасы. Насыя алган жеке комекчү чарбалардын саны

Атальшы	Чесоо бирдиги	Ача-Кайыңды	Гавриловка	Сокулук
A	1	2	3	4
Чарбалардын жалпы саны	бирдик	725	2219	2821
алардын ичинен насыя алгандары	бирдик	155	213	126
	%	21,4	9,6	4,5
Насыя алган чарбалардын саны:				
25 миндөн 100 мин сомғо чейин	бирдик	100	166	104
	%	64,5	77,9	82,5
100 миндөн жана андан жогору минц сом	бирдик	55	47	22
	%	35,5	22,1	17,5
Жылдық үстөмдүк пайыз коюму менен насыя алган чарбалардын саны:				
7% дан 20 % га чейин	бирдик	88	86	69
20% дан 40 % га чейин	бирдик	67	127	57

**9 таблицасы. 2012-жылдын ноябринан 2013-жылдын ноябрине чейинки мезгилде жараптардын жынысы жана
жумуштуулук абалы боюнча жеке көмөкчү чарбалардын мүчөлөрүнүн саны
(киши)**

Аталашы	Ача-Кайынды айыл аймагы			Сокулук айыл аймагы			Гавриловка айыл аймагы		
	баардыгы	анын ичинен		баардыгы	анын ичинен		баардыгы	анын ичинен	
		эркектер	аялдар		эркектер	аялдар		эркектер	аялдар
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЖКЧ мүчөлөрүнүн саны (15 жаптагы жана андан улуу) -									
бардыгы	2206	1146	1060	8621	4212	4409	6449	3286	3163
алардын ичинен:									
15 жаптагы жана андан улуу ЖКЧ мүчөлөрүнүн интегендери	1582	920	662	5647	2998	2649	3581	2045	1536
анын ичинен:									
үй чарбанын мүчөлөрүнөн негизги шикердиги айыл чарбасындагылардын саны	1525	897	628	373	181	192	551	349	202
үй чарбанын мүчөлөрүнөн негизги шикердиги айыл чарбасында эместердин саны	57	23	34	5274	2817	2457	3030	1696	1334
Үй чарбанын мүчөлөрүнүн бошторунун (пенсионерлердин, окуучуларынын, интебегендеринин) саны	624	226	398	2974	1214	1760	2868	1241	1627

**10 таблицасы. 2012-жылдын ноябрьшан 2013-жылдын ноябрьшина чейинки мезгилде
аýыл чарбада иштеген, ЖКЧ мүчөлөрүнүн саны
(күши)**

Аталашы	Ача-Кайыңды аýыл аймагы			Сокулук аýыл аймагы			Гавриловка аýыл аймагы		
	баардыгы	аýын ичинен		баардыгы	аýын ичинен		баардыгы	аýын ичинен	
		эркектер	аялдар		эркектер	аялдар		эркектер	аялдар
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Үй чарбасын мүчөлөрүнө негизги ишкөрдиги аýыл									
чарбасындагылардын саны	1525	897	628	373	181	192	551	349	202
БДЧ	8	6	2	30	18	12	3	3	-
ДФЧ	1213	711	502	82	59	23	111	70	41
ЖКЧ	114	61	53	196	63	133	422	264	158
ЖИ	190	119	71	32	22	10	8	7	1
жеке жактарга жалданғандар (ДФЧ, БДЧ, ж.б.)	-	-	-	33	19	14	7	5	2
Бир жумушчуун күндин ичинде иштеген сааттары									
	6,3	6,3	6,3	5,5	5,7	5,4	6,9	6,9	7,0
БДЧ	5,5	5,7	5,0	6,2	6,3	6,0	5,7	5,7	-
ДФЧ	6,3	6,3	6,2	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,7
ЖКЧ	6,2	6,3	6,1	5,3	5,3	5,3	7,3	7,3	7,3
ЖИ	6,5	6,5	6,6	5,3	5,5	5,0	5,3	5,3	5,0
жеке жактарга жалданғандар (ДФЧ, БДЧ, ж.б.)	-	-	-	5,9	6,0	5,9	6,7	6,6	7,0

2013-жылдын пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыктары

Жооптуу чыгаруучулар:

А.Ж. Жаркынбаева, Ж.М. Эсенгелдиев

2014-ж. ____ басып чыгарууга кол коюлду

Формат А5

Офсеттик басуу

Тираж ____ нуска

Көлөм ____ 6.6.

Тапшырык № ____

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин

Башкы эсептөө борборунун

Полиграфиялык иштер бөлүмү



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Итоги pilotной (пробной)
сельскохозяйственной переписи
2013 года**

Бишкек – 2014

Итоги pilotной (пробной) сельскохозяйственной переписи 2013 года

Редакционно-издательский Совет:

Председатель: - А. Осмоналиев

Члены: - Д. Байжуманов

- Б. Касымбеков

- Л. Текеева

- Т. Токтобеков

- К. Койчуманова

- А. Оросбаев

- Ч. Турдубаева

Для информации, связанной с этой публикацией, обращайтесь по
адресу:

г.Бишкек, ул. Фрунзе, 374,

телефон: 996(312) 66-42-11, 32-47-13, 62-56-57

факс: 996 (312) 66-01-38;

e-mail: nsc_mail@stat.kg

интернет: www.stat.kg

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
Отдел статистических переписей.

В настоящем издании приведены итоги пробной (пилотной) сельскохозяйственной переписи, проведенной Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в Ача-Каиндинском айылном аймаке Ат-Башынского района Нарынской области с 15 октября по 15 ноября 2013 года, а также в Сокулукском и Гавриловском айылных аймаках Сокулукского района Чуйской области с 15 ноября по 15 декабря 2013 года.

Издание предназначено для работников органов госстатистики, других заинтересованных пользователей.

Публикация имеется также на магнитных носителях.

При использовании статистических данных в средствах массовой информации и научных трудах, распространении в информационных сетях, на бумажных, магнитных и иных носителях пользователи обязаны ссылаться на их источник (ст. 17 Закона Кыргызской Республики «О государственной статистике»).

Условные знаки:

- явление отсутствует

Незначительные расхождения итога от суммы слагаемых объясняются округлением данных.



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2012 года № 854

О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2014 году

*(В редакции постановлений Правительства КР
от 6 сентября 2013 года № 489, 16 июля 2014 года № 394)*

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О сельскохозяйственной переписи" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести очередную сельскохозяйственную перепись на территории Кыргызской Республики с 1 ноября по 30 ноября 2016 года, предусмотрев единовременно учет скота и домашней птицы, а также учет отрасли растениеводства сплошным охватом.

Установить, что сельскохозяйственная перепись в отдаленных зонах республики, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, проводится в период с 1 октября по 30 октября 2016 года.

Провести в 2013 году pilotную (пробную) сельскохозяйственную перепись на следующих территориях:

- в Ача-Каиндинском айылном аймаке Ат-Башынского района Нарынской области с 15 октября по 15 ноября 2013 года;

- в Сокулукском и Гавриловском айылных аймаках Сокулукского района Чуйской области с 15 ноября по 15 декабря 2013 года.

(В редакции постановлений Правительства КР от 6 сентября 2013 года № 489, 16 июля 2014 года № 394)

2. Рекомендовать Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики:

- совместно с Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, в целях разработки и утверждения формулаторов учета предстоящей сельскохозяйственной переписи 2016 года, определить перечень показателей с учетом национальных потребностей;

- при содействии заинтересованных министерств, ведомств и международных доноров провести работу по привлечению внешних и внутренних финансовых средств в целях покрытия затрат, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи, обработкой и распространением ее результатов;

- осуществить подготовку, проведение, методологическое обеспечение, обработку, аналитическое обобщение и публикацию результатов сельскохозяйственной переписи.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 июля 2014 года № 394)

3. Министерству финансов Кыргызской Республики при пересмотре республиканского бюджета на 2015 год и формировании проекта республиканского бюджета на 2016-2017 годы предусмотреть выделение финансовых средств для подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, обработки, обобщения и публикации результатов, согласно представленным финансовым расчетам Национального статистического комитета Кыргызской Республики, с учетом привлеченных донорских средств.

3-1. Установить продолжительность работы и размеры выплат персоналу пилотной (пробной) сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2013 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3². Установить продолжительность работы и выплат персоналу сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2016 году согласно приложению 3 к настоящему постановлению

(В редакции постановлений Правительства КР от 6 сентября 2013 года № 489, 16 июля 2014 года № 394)

4. Полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям при участии органов самоуправления:

- обеспечить своевременную подготовку проведение сельскохозяйственной переписи, подбор квалифицированных кадров, организацию массовой информационно-разъяснительной работы среди населения о целях и задачах переписи;
- утвердить по согласованию с территориальными органами государственной статистики, состав привлекаемого переписного персонала к подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи;
- составить до 31 декабря 2015 года уточненные схематические планы населенных пунктов в масштабе 1:5000 и карты районов за счет средств массовых бюджетов и обеспечить ими органы государственной статистики в количестве 3-х экземпляров;
- выделить переписным отделам и инструкторским участкам на период подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи и сдачи ее материалов соответствующие охраняемые помещения, оборудованные мебелью, инвентарем и телефонной связью, автотранспорт по согласованию с территориальными органами государственной статистики.

(В редакции постановления Правительства КР от 16 июля 2014 года № 394)

4¹. Государственному агентству по геологии минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республике оказать содействие местным государственным администрациям и органам местного самоуправления в заключении договоров на изготовление и тиражирование уточненных схематических планов населенных пунктов в масштабе 1:5000 и карт районов;

4². Министерству Внутренних дел Кыргызской Республики:

- оказать содействие органам местного самоуправления в организованном проведении сельскохозяйственной переписи;
- обеспечить безопасность лиц, привлеченных к проведению сельскохозяйственной переписи, и сохранность материалов переписи;
- оказать содействие в сопровождении автотранспорта при перевозке материалов сельскохозяйственной переписи.

4³. Рекомендовать органам местного самоуправления предусмотреть в местном бюджете на 2015-2017 годы целевое выделение средств на финансирование мероприятий, обеспечивающих подготовку и проведение сельскохозяйственной переписи, согласно представленным сметам расходов и расчетам территориальных органов государственной статистики.

4⁴. Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, телерадиовещательной компании Кыргызской Республики «Общественной телевидение ЭлТР», редакции газеты «Эркин- Тоо» и издательским домам «Кыргыз – Туусу», «Слово Кыргызстана» широко освещать ход подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи, ввести специальные рубрики и обеспечивать на постоянной основе подготовку передач с участием работников статистических органов республики, а также полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и представителей органов местного самоуправления

(В редакции постановления Правительства КР от 16 июля 2014 года № 394)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

отдаленных зон, на которых сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 октября по 30 октября 2016 года

(В редакции постановлений Правительства КР от 6 сентября 2013 года № 489, 16 июля 2014 года № 394)

Области, районы	Айылные аймаки	Населенные пункты
Баткенская область		
Кадамжайский	Майданский Которомский	Кароол Кара-Шоро
Джалал-Абадская область		
Ала-Букинский Аксыйский Сузакский Тогуз-Тороуский Токтогульский Чаткальский	Кек-Серекский Кек-Ташский Ак-Жолский Кызыл-Түуский Все айылные аймаки Сары-Камышский Аралбаевский Все айылные аймаки	Бирлешкен, Сара-Кол, Телеке Кек-Таш, Чон-Сай Кызыл-Бейит Кара-Кель Все населенные пункты Все населенные пункты Все населенные пункты Все населенные пункты
Иссык-Кульская область		
Ак-Суйский Джети-Огузский Тонский Тюпский	Энильчекский Жыргаланский Ак-Шайракский Барскоонский Кюн-Чыышский Улаколский Сан-Ташский Карасаевский	Все населенные пункты Все населенные пункты Все населенные пункты Каракол Арчалы Туура-Суу Все населенные пункты Все населенные пункты
Нарынская область		
Ат-Башынский Джумгальский Нарынский	Все айылные аймаки Мин-Күшский Кабакский Ортоқский	Все населенные пункты Мин-Күш, Кызыл-Сеок Кен-Суу, Котур-Суу, Табылгы Орлюк-Там, Эки-Нарын
Ошская область		
Алайский Араванский Кара-Кульджинский Ноокатский Чон-Алайский	Сары-Ташский Талды-Сууский Алля Анаровский Керме-Тооский Алайкууский Кызыл-Жареский Ой-Талский Чалминский Исановский Все айылные аймаки	Все населенные пункты Все населенные пункты Кара-Булак Кичик-Алай, Кюнделюк, Майдан-Тал, Мин-Теке, Сары-Булак, Чогом Все населенные пункты Все населенные пункты Все населенные пункты Все населенные пункты Кичи-Алай Все населенные пункты
Чуйская область		
Жайылский	Суусамырский	Все населенные пункты

Приложение 2

**Продолжительность работы и размеры выплат персоналу пилотной
(пробной) сельскохозяйственной переписи
в Кыргызской Республике в 2013 году**

*(В редакции постановления Правительства КР от 6 сентября 2013 года
№ 489)*

№ п/п	Наименование персонала	Продолжительность работы 1 (одного) работника (дни)	Размер оплаты за день, включая подоходный налог и отчисления в Соцфонд (сом.)
1	Переписчик	39	250
2	Инструктор-контролер	53	250
3	Регистратор	22	250
4	Координатор переписного отдела	86	300
5	Специалист по приему переписной документации	3	250
6	Специалист по обработке данных переписи	7	250

Примечание:

Размеры выплат установлены без учета районных коэффициентов
доплат и надбавок к должностным окладам лиц, проживающим и
работающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных
зонах Кыргызской Республики.

приложение 3

Продолжительность работы и размеры выплат персоналу сельскохозяйственной переписи Кыргызской Республике в 2016 году

(В редакции постановления Правительства КР от 16 июля 2014 года № 394)

№ п/п	Наименование персонала	Продолжительность работы 1 (одного) работника (дни)	Размер оплаты за день, включая подоходный налог и отчисления в Соцфонд (сом.)
1	Переписчик	39	250
2	Инструктор-контролер	53	250
3	Координатор переписного отдела	86	300
4	Регистратор	22	250
5	Специалист по приему переписной документации	60	250
6	Специалист по обработке данных переписи	110	250

Примечание:

Размеры выплат установлены без учета районных коэффициентов доплат и надбавок к должностным окладам лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдельных труднодоступных зонах Кыргызской Республики.

Содержание

	Стр.
Краткие итоги пилотной (пробной) сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике 2013 года	46
Таблица 1. Количество хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, по организационно-правовым формам и формам собственности	52
График 1. Распределение глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по полу и возрасту	53
Таблица 2. Земельная площадь по использованию по состоянию на 15 ноября 2013 г.	54
Таблица 3. Использование площади пашни	55
График 2. Структура использования пашни	56
График 3. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур	57
График 4. Численность основных видов скота и домашней птицы	58
График 5. Количество сельскохозяйственной техники, машин и оборудования ...	59
Таблица 4. Количество скотомест в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных по состоянию на 15 ноября 2013 г.	60
Таблица 5. Количество мини-цехов по переработке сельскохозяйственных продуктов по состоянию на 15 ноября 2013 г.	62
Таблица 6. Производственные или самодельные мощности хранилищ в личных подсобных хозяйствах граждан	63
Таблица 7. Инфраструктура села	64
Таблица 8. Количество личных подсобных хозяйств, получивших кредиты	65
Таблица 9. Численность членов личных подсобных хозяйств граждан по полу и статусу занятости	66
Таблица 10. Число членов ЛПХ, занятых в сельском хозяйстве	67

Краткие итоги pilotной (пробной) сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике 2013 года

Сельскохозяйственная перепись представляет собой широкомасштабную периодическую статистическую операцию по сбору количественной информации о структуре сельского хозяйства и является одним из основных источников данных в области продовольствия и развития сельскохозяйственного сектора экономики.

Одной из особенностей сельскохозяйственной переписи является то, что сбор данных осуществляется на уровне отдельных хозяйств, тогда как текущая статистика производится на основе отчетов, представленных сельскохозяйственными предприятиями, или органами местного самоуправления. Зачастую сводные статистические данные, полученные на основе отчетов, не отличаются хорошим качеством, в связи с тем, что такая информация не удовлетворяет требованиям полноты сбора, репрезентативности, актуальности и согласованности (частая смена методик сбора, обработки, расчетов и дорасчетов без разработки соответствующих механизмов адаптации). В связи с чем, роль сельскохозяйственной переписи, как статистически обоснованного источника данных о состоянии и развитии сельского хозяйства, неоценима.

Целями переписи является:

- уточнение данных о структуре отраслей сельского хозяйства;
- получение данных для использования в качестве базисных пропорций при досчетах показателей статистики сельского хозяйства в межпереписной период;
- создание основ выборки для проведения выборочных сельскохозяйственных обследований;
- получение непротиворечивой информации о местных территориальных единицах и подробных комбинационных группировках структурных признаков хозяйств для разработки политики на региональном, районном уровне, а также на уровне айылных аймаков;
- определение структурных и социальных изменений в сельском хозяйстве для исследования тенденций развития сельскохозяйственного сектора.

Основные задачи сельскохозяйственной переписи:

- обеспечение международной сопоставимости определений и классификаций;
- оптимизация использования имеющихся статистических ресурсов;

- определение набора признаков, по которым собираются данные в рамках сельскохозяйственной переписи.

Первая сельскохозяйственная перепись в Кыргызской Республике проводилась в два этапа (в 2002-2003 гг.). Первый этап проводился в июне 2002 года, когда переписывались все государственные, коллективные и крестьянские (фермерские) хозяйства, а также и хозяйства индивидуальных предпринимателей путем обмера посевных площадей сельскохозяйственных культур, личные подсобные хозяйства граждан и коллективные сады (дачи) - методом выборочного наблюдения с 35 - процентным охватом. Второй этап переписи проводился методом сплошного учета в ноябре 2003 года с пересчетом поголовья скота и домашней птицы, наличия сельскохозяйственной техники, хорнелищ, мини-цехов и т.д.

Предстоящую сельскохозяйственную перепись предполагается провести одним этапом, используя при этом метод сплошного охвата хозяйств всех категорий.

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 сентября 2013 года №489 «О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Кыргызской Республике в 2014 году» от 25 декабря 2012 года № 854» и в целях апробации и совершенствования организационных и методологических положений предстоящей сельскохозяйственной переписи в трех айылных аймаках республики была проведена pilotная (пробная) сельскохозяйственная перепись в два срока:

- в качестве отдаленной зоны - в Ача-Каиндинском айылном аймаке Ат-Башинского района Нарынской области - с 15 октября по 15 ноября 2013 года;
- в Сокулукском и Гавриловском айылных аймаках Сокулукского района Чуйской области - с 15 ноября по 15 декабря 2013 года.

Методологический инструментарий сельскохозяйственной переписи (формуляры учета и инструкции по их заполнению, указания и положения) разработан Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики при участии Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики.

Система показателей в формулярах pilotной переписи полностью соответствовала Программе переписи, утвержденной

постановлением коллегии Нацстаткома Кыргызской Республики от 26.12.2012г. за №32 и перечню показателей, согласованному с Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, что позволило получить единовременную картину, отражающую деятельность всех видов хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. Также, согласно предложениям экспертов ФАО ООН, при разработке формуляров были включены новые индикаторы, характеризующие инфраструктуру села и гендерно-разделенные индикаторы о числе занятых в сельском хозяйстве.

Впервые в пилотной сельскохозяйственной переписи апробирован метод сбора данных переписи при помощи современных технологий и средств. Для апробирования в труднодоступных территориях сбор данных во время полевого этапа переписи был организован с использованием нетбуков с USB-модемами, а в остальных зонах - с использованием планшетов. Для сбора данных использован интернет формата 3-G.

Объектом пилотной сельскохозяйственной переписи являлись *сельскохозяйственные товаропроизводители*. К этой категории относятся юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями или арендаторами земельных участков.

Статистической единицей сельскохозяйственной переписи являются *хозяйства всех категорий*.

Пилотная сельскохозяйственная перепись охватила все статистические единицы переписи, расположенные в айылных аймаках, в числе которых:

- 3 государственных хозяйства, включая айыл окмоту;
- 9 коллективных хозяйств, семеноводческих и племенных хозяйств;
- 2 сельскохозяйственных кооператива;
- одно подсобное хозяйство несельскохозяйственных организаций;
- 1326 крестьянских (фермерских) хозяйств;
- 131 индивидуальный предприниматель, осуществляющий сельскохозяйственную деятельность;
- 5761 личное подсобное хозяйство граждан;
- 4 коллективных сада (дачных участка).

Всего 7237 хозяйств всех категорий.

В данной публикации итоги пилотной (пробной) сельскохозяйственной переписи приведены в виде сводных таблиц в разрезе категорий хозяйств и пилотных айылных аймаков.

По итогам пилотной сельскохозяйственной переписи, общая площадь пашни аймаков (по документам владельцев хозяйств) составила:

- в Ача-Каиндинском - 2430,4 га, из них орошаемая - 2363,9 га (97,3 процента);

- в Гавриловском - 4166,4 га, из них орошаемая - 3702,6 га (88,9 процентов);

- в Сокулукском - 2898,1 га, из них орошаемая - 2212,8 га (76,4 процента).

Из 7237 хозяйств пилотных аймаков - 5914 хозяйств, или 81,7 процента от их общего количества располагают земельными участками размером от 0 до 1 га, 916 хозяйств (12,7 процента) - от 1 до 5 га, 394 хозяйства (5,4 процента) - от 5 до 50 га, 13 хозяйств (0,2 процента) - от 50 до 1000 га.

В 2013 году используемая хозяйствами площадь пашни в Ача-Каиндинском айылном аймаке составила 2404,3 га, Гавриловском - 4329,9 га и Сокулукском айылном аймаке - 2940,8 га. Значительная часть пашни приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей. Так, в Ача-Каиндинском айылном аймаке она составила 93 процента (2236,0 га), Гавриловском айылном аймаке - 76 процентов (3737,5 га) и Сокулукском айылном аймаке - 86 процентов (2231,8 га). А на долю государственных и коллективных хозяйств приходится от 0,2 до 19 процентов, личными подсобными хозяйствами граждан - от 4 до 6 процентов.

Наибольшая доля неиспользованной пашни отмечалась в Гавриловском айылном аймаке - 12,4 процента, в то время как в Сокулукском и Ача-Каиндинском айылных аймаках, соответственно, 6,5 и 5,3 процента. Основная доля неиспользованной пашни приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства индивидуальных предпринимателей (91,4 процента).

Как показал анализ, в Гавриловском и Сокулукском айылных аймаках наибольшая часть посевых площадей приходится на зерновые и зернобобовые культуры (81,8 и 80,2 процента), в то время в Ача-Каиндинском айылном аймаке - на кормовые культуры (81,6 процента).

Из трех пилотных айылных аймаков выращиванием плодово-ягодных культур и виноградников занимаются, в основном, хозяйства Гавриловского и Сокулукского айыльных аймаков (соответственно, 26,5 га и 23,9 га), в то время как в Ача-Каиндинском аймаке такие насаждения занимают лишь около одного гектара. При этом, в их

структуре преобладают семечковые насаждения - 60,8 процента в Гавриловском и 44,3 процента - в Сокулукском айылном аймаке.

По итогам переписи пилотных аймаков, учтены производственные помещения для содержания скота и домашней птицы на собственном подворье и вне подворья во всех категориях хозяйств. Общая вместимость помещений для содержания крупного рогатого скота составила 22,2 тыс. скотомест, из которых 90,0 процента расположены на собственном подворье, овец и коз, соответственно, 87,1 тыс. скотомест и 78,4 процента, лошадей - 3,0 тыс. скотомест и 88,4 процента, домашней птицы - 86,0 тыс. скотомест и 98,4 процента.

Основное поголовье скота содержится в личных подсобных хозяйствах граждан. Если рассмотреть по айылным аймакам, то в Ача-Каиндинском айылном аймаке на одно личное подсобное хозяйство граждан приходится 4 головы крупного рогатого скота (в Гавриловском айылном аймаке - 1,1 головы, Сокулукском айылном аймаке - 0,8 головы), овец и коз - 26,6 головы (соответственно, 3,9 головы и 2,2 головы). Кроме того, на Ача-Каиндинский айылный аймак приходится почти все поголовье лошадей (2,8 головы на одно личное подсобное хозяйство граждан). Наряду с этим, поголовье кур и петухов на одно личное подсобное хозяйство граждан в Гавриловском айылном аймаке (6,4 головы) и Сокулукском айылном аймаке (8,3 головы) выше, чем в Ача-Каиндинском айылном аймаке (3,0 головы).

Как показали итоги переписи, в помещениях для содержания скота и домашней птицы, фактически содержится 36 процентов поголовья крупного рогатого скота, около 40 процентов овец и коз, 90 процентов лошадей и более половины - домашней птицы.

В учтенных переписью хозяйствах имеется в наличии 41 колесный трактор, 8 гусеничных тракторов, один зерноуборочный комбайн, 3 кормоуборочных комбайна и 48 грузовых автомобилей. При этом, в общем числе имеющейся в наличии техники, на долю колесных тракторов со сроком выпуска до 2001 года приходится 85 процентов, гусеничных тракторов - 63 процента, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов - 100 процентов и грузовых автомобилей - около 90 процентов.

Коллективные хозяйства переписанных айылных аймаков располагают тремя мельницами и крупорушками, одним мини-цехом по переработке молока и двумя кормоцехами. Кроме того, на долю этих хозяйств приходится более 90 процентов мощностей складов и сооружений, предназначенных для хранения семенного и зернофуражного зерна.

В общем числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей более 24 процентов приходится на женщин. Преобладающую часть глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Ача-Кайндинском айылном аймаке составляют лица в возрасте 65 лет и старше, а в Гавриловском и Сокулукском айылных аймаках их возраст варьируется в пределах от 50 до 59 лет.


Численность постоянно занятых в сельскохозяйственном производстве в Ача-Кайндинском айылном аймаке составила 1525 человек, среди которых более 40 процентов - женщины, в Сокулукском, соответственно, 373 человека, или 51 процент и в Гавриловском айылном аймаке - 551 человек, или 37 процентов женщин.

**Таблица 1. Количество хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, по организационно-правовым формам и формам собственности
(единица)**


Наименование	Наименование айылных аймаков		
	Ача-Каиндинский	Сокулукский	Гавриловский
A	1	2	3
Общее количество хозяйств по формам собственности:			
государственные	-	1	-
муниципальные	1	1	1
частные	1383	3098	2752
по организационно-правовым формам:			
Учреждения	1	1	1
Государственные хозяйства, включая подсобные хозяйства	-	1	-
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	-	9	-
Сельскохозяйственные кооперативы	-	-	2
Крестьянские (фермерские) хозяйства	528	267	531
в т.ч.: юридические лица	5	54	19
физические лица	523	213	512
<i>из них без регистрации</i>	124	72	413
Индивидуальные предприниматели	130	1	-
из них: с привлечением наемного труда	20	1	-
без привлечения наемного труда	110	-	-
Личные подсобные хозяйства граждан	725	2817	2219
Коллективные сады	-	4	-

График 1. Распределение глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по полу и возрасту


Ача-Каиндинского айылного аймака



Гавриловского айылного аймака



Сокулукского айылного аймака



**Таблица 2. Земельная площадь по использованию
по состоянию на 15 ноября 2013 г.
(в гектарах с точностью до 0,01)**

Наименование айыл өкмөтү	Количество учетных хозяйств, ед.	Площадь нашни	в том числе	
			орошаемая	богара
A	1	2	3	4
Все категории хозяйств	7237	9674,95	8322,83	1352,12
Ача-Каиндинский	1384	2404,28	2337,78	66,50
Гавриловский	2753	4329,87	3823,76	506,11
Сокулукский	3100	2940,80	2161,29	779,51
Государственные хозяйства, включая подсобные хозяйства	4	56,00	56,00	-
Ача-Каиндинский	1	26,00	26,00	-
Гавриловский	1	10,00	10,00	-
Сокулукский	2	20,00	20,00	-
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	11	980,45	684,94	295,51
Ача-Каиндинский	-	-	-	-
Гавриловский	2	434,00	392,00	42,00
Сокулукский	9	546,45	292,94	253,51
Крестьянские, фермерские хозяйства и ИП	1457	8205,34	7148,73	932,61
Ача-Каиндинский	658	2236,00	2169,50	66,50
Гавриловский	531	3737,53	3273,42	464,11
Сокулукский	268	2231,81	1705,81	526,00
Личные подсобные хозяйства граждан	5765	433,16	433,16	-
Ача-Каиндинский	725	142,28	142,28	-
Гавриловский	2219	148,34	148,34	-
Сокулукский	2821	142,54	142,54	-


Таблица 3. Использование площади пашни
 (в гектарах с точностью до 0,01)

Наименование айыл оқмоту	Количество учетных хозяйств, ед.	Площадь пашни - всего	в том числе по видам использования			Неиспользованная пашня - всего
			посевная	закрыто го грунта	питомни ков на пашне	
A	1	2	3	4	5	6
Все категории хозяйств	7237	9674,95	8819,50	-	-	855,45
Ача-Каиндинский	1384	2404,28	2275,97	-	-	128,31
Гавриловский	2753	4329,87	3793,19	-	-	536,68
Сокулукский	3100	2940,80	2750,34	-	-	190,46
Государственные хозяйства, включая подсобные хозяйства	4	56,00	20,00	-	-	36,00
Ача-Каиндинский	1	26,00	-	-	-	26,00
Гавриловский	1	10,00	-	-	-	10,00
Сокулукский	2	20,00	20,00	-	-	-
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	11	980,45	980,45	-	-	-
Ача-Каиндинский	-	-	-	-	-	-
Гавриловский	2	434,00	434,00	-	-	-
Сокулукский	9	546,45	546,45	-	-	-
Крестьянские, фермерские хозяйства и ИП	1457	8205,34	7423,62	-	-	781,72
Ача-Каиндинский	658	2236,00	2134,70	-	-	101,30
Гавриловский	531	3737,53	3225,14	-	-	512,39
Сокулукский	268	2231,81	2063,78	-	-	168,03
Личные подсобные хозяйства граждан	5765	433,16	395,44	-	-	37,73
Ача-Каиндинский	725	142,28	141,27	-	-	1,01
Гавриловский	2219	148,34	134,05	-	-	14,29
Сокулукский	2821	142,54	120,11	-	-	22,43


График 2. Структура использования пашни
(в процентах к итогу)




График 3. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур
 (в гектарах с точностью до 0,01)



**График 4. Численность основных видов скота и домашней птицы
(голов)**



**График 5. Количество сельскохозяйственной техники, машин и оборудования
(единиц)**



**Таблица 4. Количество скотомест в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных по состоянию на 15 ноября 2013 г.
(скотомест)**

Наименование айыл окмоту	Для крупного рогатого скота			Для овец и коз			Для лошадей		
	собственные вне подворье		собственные на подворье, из них сдано в аренду	собственные вне подворье		собственные на подворье, из них сдано в аренду	собственные вне подворье		собственные на подворье, из них сдано в аренду
	на подворье, всего	всего		на подворье, всего	всего		на подворье, всего	всего	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Все категории хозяйств	19951	2223	-	68266	18859	-	2668	351	-
Ача-Каиндинский	3641	1914	-	21116	18550	-	402	223	-
Гавриловский	7221	69	-	30051	69	-	792	2	-
Сокулукский	9089	240	-	17099	240	-	1474	126	-
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	410	-	-	700	-	-	135	-	-
Ача-Каиндинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гавриловский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	410	-	-	700	-	-	135	-	-
Личные подсобные хозяйства граждан	19541	2223	-	67566	18859	-	2533	351	-
Ача-Каиндинский	3641	1914	-	21116	18550	-	402	223	-
Гавриловский	7221	69	-	30051	69	-	792	2	-
Сокулукский	8679	240	-	16399	240	-	1339	126	-

Продолжение таблицы 4

Наименование айыл окмоту	Для свиней				Для птицы всех видов				Для других			
	собственные на подворье, всего		собственные вне подворье из них сдано в аренду		собственные на подворье, всего		собственные вне подворье из них сдано в аренду		собственные на подворье, всего		собственные вне подворье из них сдано в аренду	
	A	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Все категории хозяйств	4103	46	-	84590	1415	-	975	40	-	-	-	-
Ача-Каиндинский	32	-	-	4691	450	-	30	0	-	-	-	-
Гавриловский	1132	28	-	28189	845	-	275	20	-	-	-	-
Сокулукский	2939	18	-	51710	120	-	670	20	-	-	-	-
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ача-Каиндинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гавриловский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Личные подсобные хозяйства граждан	3953	46	-	84590	1415	-	975	40	-	-	-	-
Ача-Каиндинский	32	-	-	4691	450	-	30	-	-	-	-	-
Гавриловский	1132	28	-	28189	845	-	275	20	-	-	-	-
Сокулукский	2789	18	-	51710	120	-	670	20	-	-	-	-

**Таблица 5. Количество мини-цехов по переработке сельскохозяйственных продуктов по состоянию на 15 ноября 2013 г.
(единиц)**

Наименование айыл өкмөтү	Мельницы и крупорушки		Мини-цеха по переработке молока		Кормоцеха	
	всего	из них действующие	всего	из них действующие	всего	из них действующие
	A	1	2	3	4	5
Все категории хозяйств	4	3	1	1	2	2
Ача-Каиндинский	1	-	-	-	-	-
Гавриловский	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	3	3	1	1	2	2
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	3	3	1	1	2	2
Ача-Каиндинский	-	-	-	-	-	-
Гавриловский	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	3	3	1	1	2	2
Личные подсобные хозяйства граждан	1	-	-	-	-	-
Ача-Каиндинский	1	-	-	-	-	-
Гавриловский	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	-	-	-	-	-	-

**Таблица 6. Производственные или самодельные мощности хранилищ в коллективных и личных подсобных хозяйствах граждан по состоянию на 15 ноября 2013г.
(тонн)**

Склады и сооружения для хранения:

Наименование айыл окмоту	зерна, включая семенное и зернофуражное		силоса с сенажа, кубический метр		минеральных удобрений		органический удобрений холодильники		холодильники	
	собствен- ные	арендо-вано	собствен- ные	арендо-вано	собствен- ные	арендо-вано	собствен- ные	арендо-вано	собствен- ные	арендо- вано
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коллективные хозяйства, включая подсобные хозяйства	2880	110	1000	-	200	-	200	-	1	-
Ача-Каиндинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гавриловский	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сокулукский	880	110	1000	-	200	-	200	-	1	-

Склады и сооружения для хранения:

Наименование айыл окмоту	зерна, включая семенное и зернофуражное		Картофеля и овощей		ягод, фруктов, винограда	
	на подворье	вне подворье	на подворье	вне подворье	на подворье	вне подворье
A	1	2	3	4	5	6
Личные подсобные хозяйства граждан	280,0	12,0	969,1	3,0	2,9	-
Ача-Каиндинский	200,0	12,0	691,0	3,0	-	-
Гавриловский	75,0	-	246,1	-	2,9	-
Сокулукский	5,0	-	32,0	-	-	-

Таблица 7. Инфраструктура села
(в процентах)

Удельный вес к общему количеству личных подсобных хозяйств граждан

Наименование	Aча- Каиндинский	Гавриловский	Сокулукский
	1	2	3
Связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью магистральных путей сообщения (автодорогой общего пользования, железнодорожной станцией, пристанью)	91,0	93,6	88,2
Подключение:			
к сетям электроснабжения	90,5	93,7	93,4
к сетям теплоснабжения	9,2	4,7	6,9
к сетям водоснабжения	12,7	36,2	57,0
к сетям газоснабжения	-	4,9	16,8
Автономные источники:			
теплоснабжения (собственная котельная)	11,9	68,2	44,0
водоснабжения (собственный водозабор, колодец, скважина)	0,4	44,3	32,7
электроснабжения	-	1,4	1,4
биоэнергетические установки	-	0,3	0,6
солнечные батареи	-	0,3	0,8
Система водоотведения и очистки производственных стоков	-	5,7	3,3
Фиксированная телефонная связь	0,3	2,4	36,2
Мобильная сотовая связь	83,7	89,8	81,0
Подключение к сети Интернет	0,6	2,7	8,4

Таблица 8. Количество личных подсобных хозяйств, получивших кредиты

Наименование	Един. изм.	Ача- Канидинский	Гавриловский	Сокулукский
A	1	2	3	4
Общее количество хозяйств	единиц	725	2219	2821
из них получили кредиты	единиц	155	213	126
	%	21,4	9,6	4,5
Количество хозяйств получивших кредита:				
от 25 до 100 тыс.сом	единиц	100	166	104
	%	64,5	77,9	82,5
от 100 и выше тыс.сом	единиц	55	47	22
	%	35,5	22,1	17,5
Количество хозяйств получившие кредиты с годовыми процентными ставками:				
от 7% до 20 %	единиц	88	86	69
от 20% до 40%	единиц	67	127	57

Таблица 9. Численность членов личных подсобных хозяйств граждан по полу и статусу занятости
(с ноября 2012г. по ноябрь 2013г.)
(человек)

Наименование	Ача-Кайындинский айылный аймак			Сокулукский айылный аймак			Гавриловский айылный аймак		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число членов ЛПХ									
(в возрасте 15 лет и старше) - всего	2206	1146	1060	8621	4212	4409	6449	3286	3163
из них:									
Занятые члены ЛПХ в возрасте 15 лет и старше	1582	920	662	5647	2998	2649	3581	2045	1536
в том числе:									
число членов д.х., основная деятельность которых сельскохозяйственная	1525	897	628	373	181	192	551	349	202
число членов д.х., основная деятельность которых не сельскохозяйственная	57	23	34	5274	2817	2457	3030	1696	1334
Число незанятых членов д-х (пенсионеры, учащиеся, безработные)	624	226	398	2974	1214	1760	2868	1241	1627

**Таблица 10. Число членов ЛПХ, занятых в сельском хозяйстве
(с ноября 2012г. по ноябрь 2013г.)
(человек)**

Наименование	Ача-Кайындинский айылный аймак			Сокулукский айылный аймак			Гавриловский айылный аймак		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		мужчины	женщины		мужчины	женщины		мужчины	женщины
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число членов д/х занятые на основной работе, которая относится к сельскохозяйственной									
OKX	1525	897	628	373	181	192	551	349	202
	8	6	2	30	18	12	3	3	-
КФХ	1213	711	502	82	59	23	111	70	41
ЛПХ	114	61	53	196	63	133	422	264	158
ИП	190	119	71	32	22	10	8	7	1
по найму у физических лиц(в КФХ, OKX и др.)	-	-	-	33	19	14	7	5	2
Отработано часов одним работником за день (человеко/часы)									
OKX	6,3	6,3	6,3	5,5	5,7	5,4	6,9	6,9	7,0
	5,5	5,7	5,0	6,2	6,3	6,0	5,7	5,7	-
КФХ	6,3	6,3	6,2	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,7
ЛПХ	6,2	6,3	6,1	5,3	5,3	5,3	7,3	7,3	7,3
ИП	6,5	6,5	6,6	5,3	5,5	5,0	5,3	5,3	5,0
по найму у физических лиц(в КФХ, OKX и др.)	-	-	-	5,9	6,0	5,9	6,7	6,6	7,0

Итоги pilotной (пробной) сельскохозяйственной переписи 2013 года

Ответственные за выпуск сборника:
А.Ж. Жаркынбаева, Ж.М. Эсенгелдиев

Корректор Н.Н. Власова

Подписано в печать: _____ 2014г.

Формат А5

Печать офсетная

Тираж _____ экз.

Объем _____ п.л.

Заказ № _____

Отдел полиграфических работ
ГВЦ Нацстата
Кыргызской Республики